

**Сабактың темасы:**

**•Дүйнөлүк океан –  
сүдерросферанын  
негизги бөлүгү**

# Сабактың темасы:

1. Гидросфера жана дүйнөлүк океан жөнүндө маалымат алабыз.
2. Дүйнөлүк океандың температурасы, океандагы суунун күймөлүлү менен таанышабыз.
3. Бири-бирашибиңди угууга, тартип сактоого көнүгөбүз

- Гидросфера – биздин планетанын суу катмары, өзүнө химиялық байланышпаган, анын абалына караастан (суюк, газ, катуу) бардык сууларды камтыйт. Гидросфера атмосферада менен литосферанын ортосунда жайгашкан геосфералардын бири болуп эсептелет. Бул узгултуксуз катмар бардык океандарды, дениздерди, континенталдык таза жана туздуу сууларды, муз массивдерин, атмосферадагы суу жана тирүү организмдердеги сууларды камтыйт.
- Жер бетинин 70%ын гидросфера камтыйт. Анын көлемү 1400 млн. кубметр, планетанын бардык көлөмүнүн 1/800 түзөт. Гидросферанын 98% суулары – Дүйнөлүк океан, 1,6 % материктик муздарда топтолгон, гидросферанын калган бөлүгү кургактыгы таза сууларга, көлдергө, жер алдындагы сууларга түура келет.

Гидросферанын курамы

## Дүйнөлүк океан

Дениздин  
белүкчөлөө  
ру

4 океан

Океандар  
Размерлери  
терендиги  
Суунун түздүүлүгү  
Суунун температурасынан  
Жаныбарлары жана  
Физиктөө менен  
айрымаланышат.

*Күргактыктағы  
суулар*

Жер астындағы  
суулар


мұздар

саздар


көлдер

Дарыя  
лар.

Суунун үстүнкү катмары



# ГИДРОСФЕРАНЫН КУРАМЫ



## • Дүйнөлүк океан


Биздин планетаның  $\frac{3}{4}$  бетин океандар ээлейт. Суу – баалуу суюктук, биздин планетага жааратылыштын белеги. Жер планетасындагы санда ал Күн системасынын эч бир жеринде жок. Океан... Жер бетиндеги жашоодогу анын мааниси канчалық бийик экендигин элестетүү кыйын. Асмандағы булуттар, жаан-чаачын, кар, дарыя, көл, булактар – мунун баары убактылуу гана андан бөлүнуп кеткен океандын бөлүктөрү.

Дүйнөлүк океан Жер шарынын жааратылышынын көптөгөн мүнөзүн аныктайт: атмосферага топтолгон жылуулукту берет, аны нымдуулук менен кандырат, калган бөлүгү кургактыка етет. Ал климатка, топуракка, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө чоң таасирин тийгизет.

Акыркы баалоолор бөюнча дүйнөлүк океандын орточо терендиги 3 550 ден 3 730 метрге чейин. Океандын тамандынын 2% азыраагын 6 000 метрден ейдө терендиқ ээлейт. Болжол менен океандык тамандын 7% 200 метрден аз, эң максималдуу – 11 022 метр (Мариан кобулуу) терендикке ээ.

## Дүйнөлүк океан


- **Дүйнөлүк океан – туташ суу катмары.**  
Гидросфераның басымдудуу бөлүгүн (94%) жана жер бетинин 70,8% ээлдейт. Атлантика, Инд, Тундук Муз, Тынч океандарын камтыйт.
- **Орточо терендиги - 3795м**
- **Эң терен жери - 11022м  
(Мариан кобулу)**
- **Суунун көлөмү - 1370млн.км<sup>3</sup>**



## Эмне үчүн Океандагы суу түздүү?

Океандык суу - бул эритме, анда бардык химиялык заттар табылган. Анда түз, газ, организдердин тиричилигинен пайда болгон органикалык заттар эриген. Сууда эрибеген белуктер дагы бар. Океанда түздар мантаядан чыккан суулардын белуп чыгышынан пайда болот, анда кээ бир түздар камтылган. Башка түздар Дүйнөлүк океанга материклерден агып келген суулар менен кошулат. Океандын түздүүлүгү бардык жеринде бирдей эмес. Негизги езгерүүлөр беттик катмарында байкалат. Бул катмардын түздүүлүгү атмосфералык жаан-чаачындын жана буулануунун мамилештигинен көз каранды, ал географиялык көндикке жараша өзгерүүлөт. Жаан-чаачындын саны буулануудан жогору, агын суулардын агышы көп, муздар эриген жерлерде түздүүлүгү аз. Дүйнөлүк океандын орточо түздүүлүгү 35 промилл (0 / 00), б.а. суунун ар бир килограммында орточо 35 грамм түз болот. Эн түздүү – Кызыл дениз 42 0/00

## Дүйнөлүк океандын түздүүлүгү



## Суунун температурасы


Океандын суулары кургактык сыйактуу эле анын бетине күндөн келген жылуулук менен жылышынам. Көп аянтты ээлөө менен, океан кургактыкка караңда жылуулукту көбүрөөк алат. Устунку беттеги суулардын температурасы бирдей эмес жана географиялык көндикке жарааша бөлүштүрүлөт. Океандын айрым райондорунда бул мыйзам ченемдүү белүүштүрүү океандык агымдар, түрүктүү шамалдар, ал эми океандык бөлүктөрдө - материктерден келген жээктөрдөги бөлүктөрдө.

Жылуу суулар менен бузулам.

Океандагы суунун температурасы тереңдиги менен өзгөрүлөт. Адегенде анын темендөшү абдан орчундуу, андан соң жайлашыт. 3 - 4 минч метр тереңдикте адатта температура +2° тан 0° С чейин термелет.

Океандын түздүү суусу таза сууга салыштырмалуу 1 - 2°С температурада тоңот. Муздаганда тууздуу суунун тызыздыгы жогорулап, анын жогорку катмары оорлоп жсана төмөн түшө баштайт, ал эми океандын устуңку бетине суунун жылуураак катмарлары көтөрүлөт. Суунун мындаай аралашуусу муздун пайды болушуна тоскоол болот. Муз арктикалык жсана антарктикалык көндиктердө, кыш узак жсана суук болгон жерлердө гана пайды болот. Мелүүн алжактарда жайгашкан кээ бир терең эмес дөңиздер дагы тончот. Муз менен океандын аянтынын 15% капталат. Бир жылдык жсана көп жылдык муздарды айырмалашат. Океандык муз эгерде ал кургактык менен байланышкан болсо, же болбосо сузуул жүргөн дрейфтик болсо, кыймылсыз болушу мүмкүн. Океанда кургактыктасы мөңгүлөрдөн бөлүнгөн океанга тушкөн муздар көздешет. Бул муздардын этн ирилери айсбергдер деп аталаат. Гренландия аралы океанга тоо сяяктуу айсбергдерди «жиберет», ал эми Антарктиданын шельфтик мөңгүлөрү стол сяяктуу узундугу 100 кмге жеткен айсбергдерди калтыврат. Бул отө таза суунун байлыгы. Айсбергдер уюлдук көндиктердин пейзажын кооздоо менен, кээде кемелер учун коркунуч туудурат. Муз катмары океандын ажырагыс белугу катары биздин планетанын климатына орчуундуу таасирин тийгизет.

## Океандын бетиндеги сүүнүн температурынын өзгөрүшү



-5 90тун.кенч. 60тун.кенч. 30тун.кенч. 0 зо түш.кенч. 60 түш.кенч. 90түш.кенч.


**Экватордан уюлду көздөй**  
**сүүнүн температурасы**

## **Дүйнөлүк океандын сууларынын кыймылы**

**Дүйнөлүк океандын суусу эч качан тынч абалда болбөйт. Суулардын кыймылы анын бетинде гана эмес тереңдигинде дагы жүрөт. Океандагы суунун кыймылы толкундарда, агымдарда, суунун туруктуу тик аралашуусунда көрүнөт.**

**Толкун** – бул көпчүлүгүндө суунун термелүү кыймыллы, аны менен толкун, сейсмикалык толкун – цунами, көтөрүлүү жана тартылуу съяктуу жаралтылыштык кубулуштар байланышта. Толкундардын пайда болуусунун башкы себеби болуп шамал эсептелет. Шамалдык толкундар көтөрүнку жана тереңдеген жердин салмактуу бирисүүсү.

Шамал



**Толкундуң негизги бөлүктөрү болуп: жалы — эң бийик бөлүгү; таманы — эң төмөн бөлүгү; капталы - толкундуң «жалы» менен «тамандын» ортосундагы профиль болуп эсептелет. Жалдын жанындагы сывык толкундуң фронту деп аталат.**


**Сейсмикалық толкундар** - цунами суу астындағы жер титиреелдердүн жана жанаар тоолордун атылуусунун таасири астында пайды болот. Алар пайды болгон жеринен бардық тарапка 700 – 800 км/с ылдамдыкта таралат. Ачық океанда 1 метрге жакын бийиктике цунаминин узундугу 200 – 300 км болот. Ошондуктан, ачық океанда алар адатта кемелер учун сезилбейт. Жээктерде цунаминин ылдамдығы азаят, ал эми бийиктиги 30 метрге чейин көбейет. Жээктеге тийишүү менен, бул толкундар миндеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон чыгымдарды алып келет.

Айдын жана Күндин тартылуу күчүнүн таасири алдында Океандын дөңгөлөнүү мезгилдүү термелүүсу - океан сууларынын көтөрүлүү, тартылуу кыймылдары пайды болот.




Кылымылы.


Агымдар – бул көбүнчө алдыга жылган сүүнүн кылымылы. Устүнкү агымдардын негизги себеби дагы шамал. Ал азыраак кылымылдуу суулардын арасында аккан суу агымдарын пайда кылат. Бул агымдардын кеңдиги бир нече миндеген километрге жетиши мүмкүн, ал эми узундугу көптөгөн мин километрге созулат. Алар ийлишет, тармактанышат, бөлүнүшөт, биргишет. Агымдардын бағыттарына Жердин өз огунда айланышы – Кориолистин күчү таасир этет. Ар кандай терендиктеги агымдардын пайда болушу сүүнүн ар турдуктыгы менен түшүндүрүлөт, ал өйдөдөн сүүнүн массасынын басымы, температура менен түздүүлүгүнүн өзгөрүлүшүнө жараша болот. Дүйнөлүк океандагы сүүнүн дайыма вертикалдуу аралашышы дагы сүүнүн тыгыздыгынын өзгөрүлгөндүгүнөн жүрөт: муздак (же түздүүраак) сүү төмөн тушет, ал эми жылуу (анча түздүү эмес) жокору көтөрүлөт.



# Ири океандык ағымдар

Океан	Жылуу ағымдар	Муздак ағымдар
Тынч	Тундук Пассат Түштүк Пассат <b>Куросио</b> Тундук Тынч океандык	Калифорния <b>Перуан</b> Батыш шамалдар
Атлантика	Тундук Пассат Түштүк Пассат <b>Гольфстрим</b> Бразилия <b>Тундук –Атлантика</b>	Лабрадор <b>Канар</b> Бенгаль Батыш шамалдар
Инд	Түштүк Пассат Муссон Мозамбик	Сомали Батыш шамалдар
Тундук Муз		Чыгыш-Гренландия





**Кориолис күчү** кыймылдуу системанын айлануусунун телонун салыштырма кыймылына көрсөткөн таасириин эсептөө учун киргизилген инерция күчтөрүнүн бири.

**Тундук жарым шарда онго** жана түштүк жарым шарда он жеэги дайыма көтерүлөт, дардыянын он жеэги тундук жарым шарда-солго. Бул эмнеге алып келет, тундук жарым шарда түштүктө-сол жагы.

Ушул эле себептер түшүндүрөт темир жолдордун рельсинин бирдей эмес иштен чыгып калышы.

## ҮЙГӨ ТАПШЫРМА:

• **ДҮЙНӨЛҮК ОКЕАНДАР  
ТУУРАЛУУ КЫЗЫКТУУ  
ТААЛЫМАТТАРДЫ  
ТОПТОО**

## Lesson plan of demo lesson

Grade : 5

Date : The 24th of February

Teacher: Jailymyshova Ainura

Theme : Revision : Construction There is / there are

Objectives of the lesson :

1) To explain the to pupils how and when we use the construction there is and there.  
To define the difference between them.


2 ) To develop reading , speaking and listening abilities .

3 ) To bring up them to be attentive at the lesson and respect each other.

The procedure of the lesson



First of all , let's create a good mood. Look at the screen please.



**1 . Org . moment:**

Who is on duty today ?  
What's the date today?  
What day is it today?  
What season is it now ?  
What's the weather like  
today?

**Warm up : Find the puzzle**

There is a dog  
in the garden.

Are there any cars  
in the street? www.collects.com

## POSITIVE FORM

### THERE IS

There is a cat in the room.

There is a cup on the table.

There is some milk in the fridge.

2. Introduction There is , there are

### NEGATIVE FORM

## THERE ARE

---

There are two books on the table.

There are many students in the room.

## QUESTION FORM

---

There is a chair in the room.

Is there a chair in the room?

There are two books here.

Are there two books here?

## NEGATIVE FORM

---

There is not / There are not

There is not any chair in the room.

There are not any chairs in the room.

<b>SOME</b>	<b>ANY</b>	<b>NO NOT ANY</b>
<i>There are <u>some</u> books.</i>	<i>Are there <u>any</u> books?</i>	<i>There are <u>no</u> books. There are <u>not any</u> books.</i>


7. Listen and say.

[ð]	there    this    that    they    mother    father    the    their    with
[θ]	bathroom    think    third    three    Thursday    birthday    month

5. Complete the table.

!	singular	plural
(+)	There's a sofa.	There (1) _____ some flowers.
(-)	There (2) _____ a computer.	There (3) _____ any chairs.
(?)	(4) _____ a lamp? Yes, there is. No, there isn't.	(5) _____ any books? Yes, there are. No, there aren't.

Ex: 8 on page 188 Make up sentences about Aigul's living room  
Use the following words: a lamp, pictures, a TV, books, a carpet



, flowers , chairs , CDs .

# THERE IS - THERE ISN'T THERE ARE - THERE AREN'T



1. Look at the picture and complete the sentences:

1. \_\_\_\_\_ a boy in the living room.
2. \_\_\_\_\_ a dog in the living room.
3. \_\_\_\_\_ two plants in the living room.
4. \_\_\_\_\_ two sofas in the living room.
5. \_\_\_\_\_ books in the living room.
6. \_\_\_\_\_ four tables in the living room.




**THERE IS + SINGULAR**  
There is **one** door.

**THERE ARE + PLURAL**  
There are **three** balls.

• Choose THERE IS / THERE ARE for each sentence.


- 1) \_\_\_\_\_ two robots on the floor.
- 2) \_\_\_\_\_ one lamp on the table.
- 3) \_\_\_\_\_ one window.
- 4) \_\_\_\_\_ ten books on the shelf.
- 5) \_\_\_\_\_ one car on the floor.
- 6) \_\_\_\_\_ two curtains.

Look at the image and fill in the gaps with there is/are in affirmative or negative



1. \_\_\_\_\_ two chairs in the bedroom.
2. \_\_\_\_\_ a teddy bear on the table.
3. \_\_\_\_\_ four windows.
4. \_\_\_\_\_ a doll on the bed.
5. \_\_\_\_\_ two books on the floor.
6. \_\_\_\_\_ two beds in the room.

Look at the following pictures and make up sentences .



Now , everybody look at the screen and repeat after me .

**Elizabeth's birthday is on the  
third Thursday of this month.**

Thank you for your attention to my lesson

**Do like today's lesson?**





**The lesson is over.**

**Good bye!**

Your homework : Exercise

*А.Керимбаев атындағы орто мектеби*

*Стратегия:*

*«Сократтың*

*семинары»*

*Предмет: Тұрмуш тиричилик  
коопсуздук негиздері*

*Тема: «Майнаң мамалак»*

*Класс: 4*

*Мугалим: Изабекова Д.К.*

*2020-2021-окуу жылы*

"Доруг көрдем" даңбаору

адамдардың түркілес - тиерлікке көзіндеңдерін көзіндеңдері.

Н-Калас

Емблема:

"Сократтың салынғары"

Бағдар агадаштас:

"Мәйнаш манасын "сершасы"  
Невісман адағыла.

Рабаданың макеамас:

Текст менен шыныс (басып писсеңдер, ой түз-  
шілдүү, анықталғандай т.б.) боянча спра-  
межандардың көзіндең боянча очууланы  
түсінүүчүн көздүрдөрдөр. ондайтердүү.

Күнделік настойтасдар:

Бағдар: "Сократтың тиерлікке "найдаланууда" чар-  
жадарынан боянча суроаларды түзүшім.

1) Оңтүстіктердің боянча суроаларды түзүшім.  
2) Бағдар агадаштасының оңтүстіктердің боянча  
нелсе ой писсаңдерді түзүшім.

3) Оңтүстіктердің боянча суроаларды түзүшім.  
4) Оңтүстіктердің боянча суроаларды түзүшім.

5) Оңтүстіктердің боянча суроаларды түзүшім.

Бағдар: Берілген шарттың орындашынан.

Бағдар агадаштасының шарт-  
асдар, шаршылар, етапшылар, "Сократтың суро-  
аларды түзүшім".

Шарттың шарты үйелүүлүгүнде жөрсөлдө: Мәңгіл күлес,

ондайтап даңбаорынан тиерлік түркіндең макеамасын  
түзүшілдік макеамасы. Шарттың тиерлікке  
тиңгыштынан салынғар (13), сорыншы  
тиерлікке байкоңылар оныншынан (13).

ни күзбашын жүргізуң - күн оң жа?

- Еншалы күнде күндер көлдүр?

Диңгэж түшсілдіктер? Менде алар білдірушы?

4) Негіз амасор даңғарна түшсіл дең күндер болғандар?

5) Даңғар саңғар даңға даңыншы?

6) Негіз ама (даңға кеммел) даңғарна түшсіл дең?

7) Негіз ама даңға кеммел?

8) Меніңда негіз амасордың түшсіл шақшасы  
негіз?

9) Негіз амас жерде оғы атмандар?  
Зертте көңілдер?

10) Сениң оғын даңғы?

Диңгэж түшсіл атмандар түшрекмен орнудар  
және маңада өздей даңғанын анылғысымен.  
Орнудардың анылғысымен.

Марданаң калғас?

Шреттер калғас келесі бары?

Калғас ағанға бары?

Ныз амас жаңа көңіл? Калғас келесі бары?

Нұрдағы амас жаңа көңіл.

Аншы аған жаңа бары.

Жаңа калғас зерттей:

Бер жердеги күйіндең аның - оңай болып күнен байдарға оң алемде сәнбекорлар таңдалып жасақ көз-  
дан шер калып айту мүмкін болады.

Бер жердеги күйін салса, "Эт барына - сүй, жапаш-  
арын!" деген зерттесін балық мүнгүш макас.

"Күйін" деген соғы үстелдер, дөреңде оң же наң-  
ғайғын бер омо ессе, күйіндең мүнгүш макас  
жілеңмелесін.

Күйіндең калғас ішке мүнгүш боласын, 103 наң-  
ғайғын же марданаң калғасын көрсек.

Күйіндең калғас күйіндең сүйе жағын  
жілеңмелесіндең мүнгүш макас, сүйтесумен  
мүнгүш жағындаңындағы болады. Сүй омо мүнгүш  
жілеңмелесін.

Жаңа калғас зерттесін.